

Гуманитардык илимдер факультети
Лингвистика кафедрасынын
2023 - 2024 окуу жылындагы
ИШ ПЛАНЫ

БЕКИТЕМИН

Гуманитардык илимдер факультетинин
Деканы к.ю.н. доцент Исмаилов Н.
2023-2024-жж.

ОКУУ ИШТЕРИ

№	Иш-чаралар	Мөөнөтү	Жооптуулар
1	Окуу пландары боюнча окутуучулардын жүгүн бөлүштүрүү, тактоо.	Август	Кафедра башчысы
2	Жумушчу программа жана силлабустарды жаңылоо.	I жарым жылдык - август, I жарым жылдык - январь	Кафедра башчысы жана окутуучулар
3	Группалардын кураторлорун дайындоо жана бекитүү, студенттик бөлүмгө жөнөтүү.	Августтун акыркы жумасы	Кафедра башчысы жана методист
4	Студенттерди регистрациядан семестровкалар менен текшерип өткөрүү. Гулзада Нармаматова 1- курс Юлия Середина 2- курс Равежу Фариду Нуури 3-курс Кундуз Акимканова 4-курс	I жарым жылдык – август, II жарым жылдык – январь	Окутуучулар

5	Сабактардын жугүртмөсүн даярдап, бекитүү.	Августтун акыркы жумасы Январь	Кафедра башчысы жана методист
6	Окутуучунун жылдык иш планын толтуруу.	Сентябрь	Кафедра башчысы жана окутуучулар
7	Кафедранын жылдык иш планын бекитүү.	Сентябрь	Кафедра башчысы жана окутуучулар
8	ВКРдин темаларын талкуулоо жана бекитүү.	Сентябрь	Кафедра башчысы жана окутуучулар
9	ВКРлерди алдын ала коргоо.	1-коргоо-24 ноябрь, 2023 2-коргоо-2-февраль, 2024 3-коргоо-6-апрель, 2024	Кафедра башчысы жана окутуучулар
10	Окутууга тиешелүү болгон техникалык каражаттардын, окуу усулдарынын жана жетишпеген китептердин тизмесин даярдоо, бастыруу.	Сентябрь Январь	Окутуучулар, методист
10	Ачык сабактардын, конок лекциялардын графигин түзүү, катышуу.	Жыл ичинде	Кафедра башчысы жана окутуучулар
11	2-3-4-курстардын практикасын жүргүзүү жана практика жетекчилеринин отчетун угуу.	2-курс –03.04.2024-15.04.2024 3-курс –23.01.2024-18.02.2024 4-курс –07.11.23-19.11.23 25.04.2024-22.05.2024	Юлия Середина Кундуз Акимканова Равежу Фариду Нуури
12	2-курстардын МАсын көзөмөлдөө.	Май	Юлия Середина

ОКУУ-МЕТОДИКАЛЫК ИШТЕР

1	Лингвистика багыты бар ЖОЖдор менен окуу-методикалык багыт боюнча интеграцияга, ички мобилдүүлүккө киришүү. Тегерек стол уюштуруу. Видео, фото отчет.	27-октябрь	Кафедра башчысы жана окутуучулар
2	Ар бир предмет боюнча окуу методикалык көрсөтмө ОМК, методикалык көрсөтмө ж.б. түзүү, талкуулоо, басмага сунуштоо.	Жыл ичи	Ар бир окутуучу милдеттүү
3	Электрондук билим берүү ресурстарын түзүү. ОССтин жандандыруу.	Жыл ичи	Ар бир окутуучу милдеттүү
4	Квалификацияны жогорулатуу.	Жыл ичи	Ар бир окутуучу милдеттүү.
5	Конок лекцияларды (выездные лекции) өткөрүү. Видео, фото отчет.	Жыл ичи.	Ар бир окутуучу

ИЛИМИЙ ИШТЕР

1	Иновационной технологии в обучение иностранных языках в Вузе. Видео, фото отчет.	Апрель 11-12 2024	Ар бир окутуучу
2	Проекттерге катышуу, тегерек стол уюштуруу. Видео, фото отчет. Махабат Алишева мастер класс.	Октябрь-ноябрь	Кафедра башчысы жана окутуучулар
3	КРдагы РИНЦ журналдарга макала чыгаруу.	Жылына 2 жолу	Ар бир окутуучу
4	КРдин сыртында макала чыгаруу	Жыл ичи	Ар бир окутуучу
5	Лингвистика жана котормо боюнча конференцияларга, тегерек столдорго, тренингдерге катышуу. Фото отчет	Жыл ичи	Ар бир окутуучу
6	Туризм боюнча окуу китебин чыгаруу	Жыл ичи	Ар бир окутуучу

СТУДЕНТТЕРДИН ИЛИМИЙ ИШТЕРИ

1	Студенттер менен авторлошуп макала жазуу.	Жыл ичи	Ар бир окутуучу
2	2 жана 4 курстун студенттери макалаларын жарыялоо Кундуз Акимканова	1-2 семестр	Тимур Надиршин

3	“Илимге жол”- жаштардын илимий-практикалык конференциясы.	Ноябрь	Факультет, Тимур Надиршин
4	“Компьютердик терминология” сөздүгү. Студенттер менен англисче-кыргызча-оруса сөздүк тузүү.	Жыл ичи	Алымжан Закиров
5	“Туризм терминалогия сөздүгүн түзүү” боюнча семинар.	Апрель	Юлия Середина
6	“Жаш окумуштуулардын илимий потенциалын өнүктүрүү үчүн электрондук маалыматтык ресурстар” боюнча тегерек стол.	Март	Тимур Надиршин
7	Студенттерди Кыргызстан ичиндеги конференция, иш-чараларга гартуу. Синхрондук котормо боюнча тегерек стол.	Жыл ичи	Кундуз Акимканова

ТАРБИЯЛЫК ЖАНА МАДАНИЙ ИШ ЧАРАЛАР

1	“Чет элдик журналдарда макалаларды жарыялоонун мааниси”. Конрад Сзожик (Yale University)	Сентябрь	Кундуз Акимканова
2	“Эл аралык котормо күнү” программасын уюштуруу	30 сентябрь	Бөлүм башчы, окутуучулар, студенттер
3	“Кумтөр алтын кени компаниясында котормочунун ишиндеги кыйынчылыктар”. Тимур Осмонов (Кумтор компаниясынын котормо бөлүмүнүн башчысы) жана Хрусталов В.	Ноябрь	Юлия Середина
5	Ар бир куратор группасы менен иштөөсү (тарбиялык сааттар, саякат, пикник ж.б.): видео, фото отчеттор	Жыл ичи	Ар бир куратор
6	Студенттердин ата-энелери менен тыгыз байланышта болуу жана жолугушуу өткөрүү (1 курс ата-энелери менен) жыл ичинде	Ноябрь	Ар бир куратор

Лингвистика

Бөлүм башчысы:



к.ф.н. н.о., профессор Закиров Алымжан